

ПЖТ+ жөнүндө жалпы маалымат

Туруктуу өнүгүүнү жана ак ниет башкарууну илгерилеткен ЕБнин атайын схемасы (ПЖТ+) өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн Преференциялардын жалпы тутумунун (ПЖТ) бир бөлүгү.

Кыргызстан 2016-жылы ПЖТ+ статусуна ээ болгон. ПЖТ+ схемасы – бул атайын преференция. Ал 27 негизги эл аралык конвенцияларын ратификациялаган өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн. Бул конвенциялар адам укуктары, эмгек укугу, айлана-чөйрөнү коргоо, ак ниет башкаруу жана аларды эффективдүү ишке ашыруу тутумунда жатат. Ал 66% өндүрүм позицияларынын тарифин жокко чыгарылышы аркылуу ишке ашат, өндүрүлгөн продукцияларынын кеңири спектрин камтыйт, мисалы, текстиль өнүмү жана кургатылган мөмөлөр.

ПЖТ схемасын кирешеси аз же орто болгон өлкөлөр гана пайдалана алат. ПЖТ регламентинде ПЖТ+ макамын берүү үчүн так жана айкын критерийлери бар:

- Өлкө мындай экономикалык критерийлерге жооп бериши керек; диверсификацияланбаган экономика жана ЕБне импорттун көлөмү аз;
- Өлкө ПЖТ+ талап боюнча 27 эл аралык конвенцияларын - адам укуктары жана эмгек укуктарын, айлана-чөйрөнү коргоо жана ак ниет башкарууну бекитиши керек;
- Өлкө бул конвенцияларда тыюу салынган коруктарды киргизбеши керек;
- Бул конвенцияларды контролдоочу органдардын акыркы жыйынтыктарында аларды натыйжалуу ишке ашыруу боюнча олуттуу бузуулар табылганы жок экендиги.

Кошумча маалымат

ПЖТ+ үчүн келип чыгыш эрежелери жана пайдалануучунун колдонмосу англис, орус жана кыргыз тилдеринде ЕБнин Өкүлчүлүгүнүн сайтында бар:

https://eeas.europa.eu/delegations/kyrgyz-republic_ru

ЕБнин экспорттоочуларга жардам берүүчү бөлүмү (EU Export Helpdesk) товарларды ЕБне кантип экспорттоо керек экендиги жөнүндө маалыматты камтыйт:

<http://exporthelp.europa.eu>

Кыргыз Республикасынын Экономика Министрлиги потенциалдык экспорттоочуларга тиешелүү маалыматка ээ:

<http://mineconom.gov.kg/>

Суроолор боюнча

ЕБнин Өкүлчүлүгүнүн электрондук же телефондук даректери аркылуу:

✉ delegation-kyrgyzstan-trade@eeas.europa.eu

☎ +996 312 26 10 00

Кыргыз Республикасынын Экономика Министрлигинин электрондук дареги же сурап билүүчү телефону:

✉ mail@mineconom.gov.kg

☎ 1220

Кыргыз Республикасындагы Европа
Биримдигинин Өкүлчүлүгү

ПЖТ+

ЕВРОПАГА

АЛЫМСЫЗ ЭСПОРТ

ПЖТ+ деген эмне?

ПЖТ+ статусу Кыргыз Республикасына бажы алымдарды ЕБнин 6200дөн ашуун товар позицияларына карата жокко чыгаруу мүмкүнчүлүгүн берет. Ал өндүрүлгөн продукцияларынын кеңири спектрин камтыйт.



Кыргызстандан ЕБне алымсыз эмне экспорттоого болот?

Контролдук тизме:

- ☑ Сиздин өнүмүңүз ПЖТ+ алкагында алымдан бошотулганбы? ЕБнин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн сайтында өнүмдөрдүн тизмеси менен таанышыңыз;
- ☑ Өнүмүңүз Кыргызстанда өндүрүлгөндүгүн далилдедиңизби? А формасын толтуруңуз. Аны Мамлекеттик Бажы кызматында же Соода-өнөр жай палатасынан алыңыз;
- ☑ ЕБде товарларыңызды сатуу үчүн баардык юридикалык талаптарга жооп бересизби? Сиздин өнүмүңүзгө тиешелүү эрежелер менен ЕБнин жардам берүүчү бөлүмү аркылуу таанышыңыз;
- ☑ ЕБде сиздин товарларыңызды сатып алууга даяр болгон коммерциялык партнерду таптыңызбы?

Анын шарты кандай?

Ар кайсы өндүрүүчү компания, Кыргызстандан Европа Биримдигине товарларын экспортко жибергиси келсе, ал ПЖТ+ преференцияларынын артыкчылыгынан пайда алса болот. Бул схемадан пайдаланып, экспортко жиберүү үчүн кийинки үч шартты аткарууга зарыл:

Товар Кыргызстанда – ПЖТ+ бенефициар-өлкөдө – келип чыгышы же кайра иштелип чыгышы керек;

Бенефициар-өлкөдөн ЕБне ташуу учурунда товарлар өзгөргөшү, трансформацияланбашы жана аларды жакшы абалда сактоо үчүн аткарылган операциялардан башка операцияларга тартылбашы керек;

Өнүмдүн Кыргызстанда келип чыгуусун жарактуу далилдеген документин көрсөтүү. Бул документ Мамлекеттик Бажы кызмат тарабынан же Соода-өнөр жай палатасы тарабынан берилген А формасы колдонот. А формасын кантип толтуруу керек экендигин аныктоочу, Келип чыгыш эрежелеринин камтыган колдонмо, ЕБ Өкүлчүлүктүн сайтында орусча жана кыргызча тилдеринге берилген.



Экспорттоочу, андан башка, экспортко кете турган товардын ЕБнин юридикалык талаптарына жооп беришине гарантия бериши керек, мисалы:

- Санитардык жана фитосанитардык талаптар (мисалы, азык-түлүк үчүн гигиена эрежелери, маркетинг жана маркировка эрежелери, калдыктар боюнча эрежеси, пестицид, ветеринардык даарылар жана азык-түлүктү булгаган калдыктар);
- Экологиялык талаптар (химиялык заттар боюнча эрежелер жана биоцид жана өсүмдүктөрдү коргоочу эрежелери);
- Техникалык талаптар (упаковка эрежелери);
- Маркетинг стандарттары;
- Тиешелүү товарга болгон ISO 17025 аккредитациясын камсыздоо.



"My export" веб-сайты ЕБнин экспорттоочуларга жардам берүүчү бөлүм тарабынан иштетилген да, ЕБне экспорттоло турган сизге тиешелүү өндүрүмгө болгон талаптарын оңой билүүгө мүмкүнчүлүк берет.

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form%2fform_MyExport.html&docType=main&languageId=en